

№		Операциянын түрү			Алынуучу комиссия		
1		ЭСЕПТИ АЧУУ ЖАНА ЖҮРГҮЗҮҮ		KGS	USD/EUR	RUB/KZT/башка валюталар	
1.1.		Талап боюнча төлөнүүчү эсепти ачуу		акысыз			
1.2.		Эсептеги минималдуу калдык		талап кылынбайт			
1.3.		Эсепти жүргүзүү		акысыз			
1.4.		Төмөнкү операциялар үчүн ачылган эсепти жүргүзүү: - кредит боюнча (берүү жана төлөө); - депозит боюнча (эсептелген пайыздарды чегерүү); - эсеп боюнча 12 айдан ашык убакыт бою операция жүргүзүлбөгөнүнө байланыштуу талап кылынбаган сумманы эсептен чыгарууда/накталай алууда; - эсеп калыбына келтирилгенде акча каражаттарын кайра эсепке чегерүүдө; - Банк Кардардын эсебинен башка банктык комиссияны эсептен чыгарганда — эсепти жүргүзүү үчүн кошумча комиссия алынбайт		акысыз			
1.5.		Мурда жабылган эсепти калыбына келтирүү		акысыз			
1.6.		12 айдан ашык убакыт бою операция жүргүзүлбөгөн эсепти жабуу		акысыз			
1.7.		Чек китепчесин берүү		бир чек китепчеси үчүн 150 сом (25 барак)			
1.8.		Кардардын арызы боюнча чет өлкөлүк банктар менен кат алышуу		ар бир барак үчүн 10 сом, минималдуу — 100 сом			
1.9.		Банктын кеңсесинде банктык маалымкат берүү (эсептин бар же жок экендиги, КРУБдун эсептик курсу, эсеп боюнча акча каражаттарынын кыймылы, жүгүртүүлөр, эсептердеги калдыктар жана башкалар жөнүндө)		500 сом (бир түрдөгү маалымкаттын барактарынын санына карабастан)			
1.10.		Кардардын арызы боюнча архивдик операциялар тууралуу маалымат издөө		операция жүргүзүлгөн күндөн тартып 2 жылга чейин — ар бир документ үчүн 250 сом; 2 жылдан 6 жылга чейин — ар бир документ үчүн 500 сом			
1.11.		Пенсиялык күбөлүгүн көрсөткөн кардарга Банктын кеңсесинде ар кандай банктык маалымкаттарды берүү (курагы, майыптыгы же кызмат өтөгөн жылдары боюнча)		акысыз			
1.12.		Эсеп боюнча көчүрмө берүү		акысыз; 1 айдан ашкан мезгил үчүн — ар бир баракка 20 сом			
2.		ЭСЕПТЕШҮҮ-КАССАЛЫК ТЕЙЛӨӨ					
2.1.		Кардардын «Берекет Банк» ЖАК системасындагы эсептеринин ортосунда акча которуу		акысыз			
2.2.		Билим берүү мекемелерине төлөмдөрдү кабыл алуу — 100 сом (мектептер, контракттар, бала бакчалар ж.б.)		100 сом			
2.3.		Кыргыз Республикасынын аймагында сом менен накталай эмес которуулар:					
2.3.1.		Клирингдик система аркылуу		20 000 сомго чейин — 5 сом; 20 001 сомдон 100 000 сомго чейин — 30 сом; 100 001 сомдон 500 000 сомго чейин — 50 сом; 500 001 сомдон 1 000 000 сомго чейин — 60 сом			
2.3.2.		Реалдуу убакыт режиминде «ГРОСС» системасы аркылуу		100 сом			
2.4.		Чет өлкө валютасындагы эл аралык накталай эмес которуулар* — SWIFT					
SWIFT — бул ар кайсы өлкөлөрдүн банктары бири-бирине акча которуу үчүн колдонгон эл аралык система. Которуу жөнөтүлгөндө ортомчу банктардын комиссиясын ким төлөй турганы көрсөтүлүшү керек:							
OUR — бардык комиссияларды, анын ичинде ортомчу банктардын комиссияларын, жөнөтүүчү төлөйт; алуучу которуунун толук суммасын алат.							
2.4.1.		SWIFT системасы боюнча «OUR» белгиси менен накталай эмес которуулар		-	АКШ доллары: сумманын 0,15% (min 30\$ / max 100\$) Евро: которуунун суммасына карабастан 25 €	РФ рубли: сумманын 0,1%, min 500 RUB, max 2500 RUB Казакстан теңгеси: сумманын 0,2%, min 2000 KZT, max 10000 KZT	
2.4.2.		SWIFT системасы боюнча «OUR» белгиси менен келип түшкөн накталай эмес которуу (комиссия банк-корреспондент тарабынан алынат)		-	-	-	

2.4.3.	SWIFT билдирүүсүнүн көчүрмөсүн жана SWIFT GPI ырастоосун берүү (которуу SWIFT системасы аркылуу жөнөтүлгөнүн же өткөрүлгөнүн ырастаган документ)	бир ырастоо үчүн 5\$		
2.4.4.	Которуунун суммасы боюнча чектөөлөр	чектөө жок		
2.4.5.	Шарттарды өзгөртүү, түзөтүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү, төлөмдү жокко чыгаруу, төлөмдү издөө, ошондой эле «Берекет Банк» ЖАК которууну аткаргандан кийин Кардардын арызы боюнча которууну кайтаруу (окуу акысын төлөө, кредиттер боюнча карызды төлөө жана башка операциялар)	-	USD, EUR операциялары үчүн 100 АКШ доллары.	RUB, KZT операциялары үчүн 30 АКШ доллары.
2.4.6.	Жөнөтүүчү реквизиттерди туура эмес көрсөткөн учурда төлөм тапшырмасын кол менен иштетүү үчүн комиссия	-	1 000\$га чейин — бир төлөм тапшырмасы үчүн 10\$; 1 000\$дан жогору — бир төлөм тапшырмасы үчүн 50\$	
2.4.7.	Жаңылыш келип түшкөн төлөмдү кайтаруу	-	10 000 RUB жана андан жогору сумма үчүн — 1 000 RUB; 100 EUR жана андан жогору сумма үчүн — 10 EUR; башка валюталар боюнча сумма 100 USD эквивалентине барабар же андан жогору болсо — 10 USD (Банктын курсу боюнча которуу валютасындагы эквивалентте). Көрсөтүлгөн чектерден төмөн сумма үчүн комиссия алынбайт.	
2.4.8.	(*) Банк-корреспонденттер келип түшкөн төлөмдөр үчүн кошумча комиссияларды алышы мүмкүн; Банк өзү келип түшкөн төлөмдөр үчүн комиссия кармабайт.			
2.4.9.	* SWIFT системасы аркылуу оффшордук аймакка акча которууда стандарттуу комиссияга кошумча, которуунун суммасына карабастан, жөнөтүүчүдөн 10\$ (он АКШ доллары) алынат. Бул багыт боюнча жекече шарттар каралбайт.			
2.5.	Эсептен накталай акча берүү жана башка кассалык операциялар:			
2.5.1.	Эсеп ачылган бөлүмдө мурда накталай түрдө салынган сумманын чегинде эсептен накталай акча берүү	акысыз		
2.5.2.	Эсеп ачылган бөлүмдө эсепке накталай эмес жол менен түшкөн акча каражаттарынын мурда накталай салынган суммадан ашкан бөлүгүн накталай алуу	сумманын 0,2%	USD — сумманын 0,7%; EUR — сумманын 0,7%	сумманын 0,5%
2.5.3.	«Берекет Банк» ЖАКтын башка бөлүмүндө эсепке накталай же накталай эмес жол менен түшкөн акча каражаттарын накталай берүү	сумманын 0,2%	USD — сумманын 0,7%; EUR — сумманын 0,7%	сумманын 0,5%
2.5.4.	Кредиттик продукттар боюнча комиссиялар: кредит берүүнү уюштуруу үчүн; карыз алуучунун каражаттарды накталай алуусу үчүн; турак жай/автотранспорт сатып алууга каражаттарды которуу үчүн (ипотека жана автокредиттер боюнча); сатуучунун каражаттарды накталай алуусу үчүн (ипотека жана автокредиттер боюнча).	алынбайт		
2.5.6.	«Берекет Банк» ЖАК системасында кредит боюнча карызды төлөө үчүн накталай акча салуу	акысыз		
2.6.	Банктык эсепке накталай акча каражаттарын салуу (эсепти толуктоо)			
2.6.1.	«Берекет Банк» ЖАКтын кардарлары үчүн	акысыз	Валюталардын индикативдик курстары жана накталай акчаны накталай эмес формага өткөрүү боюнча комиссиялар камтылган Казначействонун тескемесине ылайык күн сайын белгиленет.	
2.6.2.	Банктык эсепке майда номиналдагы*, эскирген жана эски үлгүдөгү банкноталарды салуу (Банктын талаптарына ылайык) Банк чет өлкө валютасындагы монеталарды кабыл албайт. *АКШ доллары: номиналы 50 доллардан төмөн банкноталар; Россия рубли: номиналы 500 рублден төмөн банкноталар; Евро: номиналы 50 евродон төмөн банкноталар; Казак теңгеси: номиналы 1000 теңгеден төмөн банкноталар	Улуттук валютада — акысыз	USD/EUR/RUB/KZT — сумманын 5%; 1996–2006-жылдары чыгарылган АКШ долларынын банкноталары — 2%.	
2.6.3.	Накталай акчаны иштетүү жана иргөө	сумманын 5%	АКШ долларында — сумманын 2,0%; евродо — сумманын 3,0%	сумманын 2,0%
2.6.4.	Накталай валютанын аныктыгын текшерүү	ар бир банкнота үчүн 5 сом		
2.7.5.	«Берекет Банк» ЖАКта кредит боюнча карызды төлөө үчүн накталай акча салуу	акысыз		
2.7.	ЧЕТ ӨЛКӨ ВАЛЮТАСЫН КОНВЕРСИЯЛОО (АЛМАШТЫРУУ) ОПЕРАЦИЯЛАРЫ			
2.7.1.	Чет өлкө валютасын сатып алуу жана сатуу	Банктын учурдагы курсу боюнча		
2.7.2.	Чет өлкө валютасы боюнча мөөнөттүү бүтүмдөр (форвард, SWAP, опциондор)	макулдашуу боюнча		
Эскертүүлөр				

1	Банк өз демилгеси жана өз кароосу боюнча Банктын кызмат көрсөтүүлөрүнүн тарифтерин, анын ичинде комиссиялардын өлчөмдөрүн жана түрлөрүн, чендерди, лимиттерди, пайыздарды, сый акыларды жана/же Банк кызматтары үчүн башка төлөмдөрдү бир тараптуу тартипте жаңыртууга, өзгөртүүгө же толуктоого укуктуу. Ошондой эле Банк Кардар менен түзүлгөн келишимдин же макулдашуунун шарттарын, ошондой эле Банктын башка актыларын же документтерин бир тараптуу тартипте өзгөртүүгө, толуктоого же жаңы редакцияда баяндоого укуктуу. Банк мындай өзгөртүүлөр жөнүндө Кардарга алар күчүнө киргенге чейин кеминде 10 (он) жумуш күнү мурда кабарлайт. Тиешелүү маалымат Банктын расмий интернет-сайтына, маалымат такталарына, аралыктан банктык тейлөө системаларына же мобилдик тиркемеге жайгаштырылат, же Кардарга SMS-билдирүү, электрондук кат же башка билдирме жөнөтүлөт. Бул мөөнөт пайыздык чендер жана валюта алмашуу курстары жөнүндө маалыматка жайылтылбайт.
2	Банк рыноктук жана финансылык шарттарга, КРУБдун эсептик ченинин өзгөрүшүнө жана башка шарттарга жараша депозиттер жана эсептешүү-кассалык тейлөө боюнча жекече тарифтерди белгилөөгө, ошондой эле колдонуудагы тарифтерди жана чендерди өзгөртүүгө укуктуу. Мындай өзгөртүүлөр Кардар менен макулдашуу боюнча же Банктын ыйгарым укуктуу органдарынын же кызмат адамдарынын чечиминин негизинде бир тараптуу тартипте киргизилиши мүмкүн. Мындай учурда Кардарга ушул эскертүүлөрдө көрсөтүлгөн кабарлоо ыкмалары аркылуу, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына ылайык кабар берилет.
3	Чет өлкө валютасында көрсөтүлгөн бардык комиссиялар Банк тарабынан операция жүргүзүлгөн күндөгү КРУБдун эсептик курсу боюнча чет өлкө валютасында же улуттук валютада алынышы мүмкүн.
4	Тарифтер сатуу салыгын жана КНСТИ эске алуу менен көрсөтүлгөн.
5	Тарифтер келишимдер жана макулдашуулар түзүлгөн учурдан тартып күчүнө кирет жана Банк тарабынан бир тараптуу тартипте кайра каралышы мүмкүн.